

“Бекітемін”

К.Маликов атындағы ЖББО мектебинин директору:

Чортонова Н.Т.

Окуу дентерлерин жүргүзүү жана аларды текшерүү жөнүндө жобо

I. Жалпы жоболор

1. Бул жобо жалпы билим берүү жайлары жөнүндөгү типтүү жоболордун, башталғыч мектептердин программаларынын негизинде иштелип чыккан. Жобо окуучулардың дентерлерин тариздеөдөгү ар түрдүүлүктөрдү жокко чыгаруу жана кичи мектеп курагындағыларга болгон талаптардын системин жөнгө салуу, жазуу иштерин тариздеө маданияттына үйрөтүү жана дентерлерди жүргүзүүтө тиешелүү жөндөмдүүлүктөрдү калыптастыруу максатында иштелип чыккан. Ал башталғыч мектепте орус тили жана математика боюнча дентерлерди текшерүү тартибин аныктайт, себеби башталғыч мектепте дентерлерди текшерүү:

- 1.1. окуучуларды ички маданиятка үйроттүнүн бир бөлүгү болуп саналат.
- 1.2. алардын иштерин текшерип жаткан адамга болгон окуучулардын сыйчылдыгын калыптастырат.
- 1.3. өзүн контролдоо жөндөмдүүлүгүн калыптастырат, себеби, иштерин кобуроок тыкан тариздеөнүн аркасы менен окуучуларда өз иштерин бат-баттан, кобуроок күнт кооп жана кайталап текшерүүгө талап пайда болот.
- 1.4. окуучулардын иштерин кылдаттык менен аткаруусун уюштурат.
2. Текшерүү иштери үчүн дентерлерде, текшерүү ишинин өзүнөн сырткары каталар үстүндө иштоону аткаруу керек. Күн сайын каталар үстүндө иштоо толук бир система болуп саналат, анын жыйынтыгы күндөн-күнгө көзөмөлдонүп турушу керек.
3. Мугалим окуучулардын жазуу (күндолук жана текшерүү) иштерин баалоодо милдеттүү түрдө КРиын «4 жылдык башталғыч мектептин биринчи классында окутууну уюштуруу жөнүндөгү» Методикалык каттарына таянат.
4. Баштылғыч мектепте окуучулардын дентерлерин күндө текшерип турлуу шартка ылайык.
5. Каталар үстүндөгү иштоо күндолук дентерлерде да, текшерүү иштер үчүн дентерлерде да күн сайын жүргүзүлүп турат.

II. Окуу дентерлеринин саны жана атальшы

- 1.1. Бардык окуу иштерин, ошондой эле текшерүү иштерин аткаруу үчүн окуучулар дентерлердин томондогудой санына ээ болушу керек:

1-таблица

предмет	1-класстар	2-4-класстар	эскертуү
Орус тили	I-III чейрек Жазуу 1, 2, 3, 4 IV чейрек 2 жумушчу дентери	2 жумушчу дентер Текшерүү иштери Үчүн 1 дентер	Жазуу дентеринен тышкары 1- класстарга бир же эки жумушчу дентердин

		Кепти остыруү үчүн 1 дентер	булуусуна уруксат берилет
Математика	I-III чейрек Жазуу 1, 2, 3, 4 IV чейрек 2 жумушчу дентери	2 жумушчу дентер Текшерүү иштери үчүн 1 дентер	Жазуу дентеринен тышкары 1- класстарга бир же эки жумушчу дентердин булуусуна уруксат берилет

2-таблица

Предмет	Дентерлердин саны	
	5-9-класстар	10-11-класстар
Орус тили	2 жумушчу дентер, текшерүү иштери (диктант) үчүн 1 дентер Кепти остыруү үчүн 1 дентер	1 жумушчу дентер жана текшерүү иштер үчүн 1 дентер
Адабият	1 жумушчу дентер Кепти остыруү үчүн 1 дентер (8-9- класстарда)	1 жумушчу дентер жана чыгармачылық иш үчүн 1 дентер (дил баян)
Математика	2 жумушчу дентер, текшерүү иштер үчүн 1 дентер	
Алгебра	2 жумушчу дентер, текшерүү иштер үчүн 1 дентер	1 жумушчу дентер, текшерүү иштер үчүн 1 дентер
Геометрия	1 дентер	1 дентер
Англис тили	1 дентер жана сөздүк	1 дентер жана сөздүк
Физика, химия	1 жумушчу дентер, текшерүү иштер үчүн 1 дентер, лабораториялык жана практикалык иштер үчүн 1 дентер	1 жумушчу дентер, текшерүү иштер үчүн 1 дентер, лабораториялык жана практикалык иштер үчүн 1 дентер
Биология, география, жаратылышты үйрөнүү, тарых, технология, ТГКН, музыка, чийүү, улуттук- регионалдык жана мектептик окуу планынын курсу	1 дентерден	1 дентерден

2. Дептерлерди тариздоого жана жүргүзүүгө колдонулган таланттар

2.1. Окуучулар 12-18 барактан турган стандарттык дептерлер менен колдонушат. Жалын дептерлер 7-9-класстарда көп колөмдөгү иштерди аткарууну талаап кылган окуу предметтери учун гана колдонулат. Орус тили жана алгебра боюнча жалын дептерлер 9-класстан тартып колдонулат.

2.2. Предмет боюнча дептердин абалы тыкан болушу керек. Анын кабыгында (биринчи барагы) томонкүдөй жазуу болушу керек.

К.Маликов атындагы ЖББОМ

—-классынын окуучусу

жазгай дептери

1,2-класстын окуучуларынын дептерлерин мугалим толтуруп берет.

Текшерүү иштери, кепти естүрүү боюнча иштөө, лабораториялык жана практикалык иштер боюнча дептерлерде тиешелүү жазуулар жазылат.

2.3. Окуучуларга дептердин четиндеги чийинче жазууга уруксат берилбейт (чоң класстарда гана лекция жазуу учурunda белгилөөлөрдү жазса болот).

2.4. Таза жазуу боюнча көнүгүүлөрдү окуучулар жумушчу дептерлеринде аткарышат. 1-2-класстарда тамгалардын үлгүсүн мугалим жазып берет, 3-4-класстарда ар бир баланын жеке озгочолукторунө жарааша тандалып жазылат. Иштин көлөмү: 1-класстын экинчи жарым жылдыгында 2 сап, 2-класста – 2-3 сап, 3-4-класста – 3 сап.

2.5. Орус тили боюнча дата жумушчу саптын ортосунда жазылат. Биринчи класста сабаттуулукка үйрөнүү мезгилиниде дата мугалим тарабышын жазылып берилет. Сабаттуулукка үйрөнүү мезгилиниде жана тортуңчуклуктын аягына чейин күн сан түрүндө жана айдын толук аты жазылат.

Мисалы: Аяк оонанын жылдырма бири

1-6-класстарда математика боюнча дептерлерде ишти аткаруу датасы сапка араб цифрасы жана айдын аталышы, 5-9-класстарда орус тили боюнча дептерлерде–жазуу түрүндо, болок предметтер боюнча дептерлерде сан менен жазылат.

2.6. Четки чийиндин өлчөмүн мугалим окуу предмети боюнча жазуу иштеринин озгөчөлүгүнө жарааша чечет.

2.7. Ар бир сабакта дептерге тема, ал эми орус тили, математика, алгебра жана геометрия боюнча сабактарда–аткарылып жаткан иштин түрү (класстык иш, үй тапшырма, оз алдынча иш, диктант, жат жазуу, дил баян ж.б.) жазылат.

2.8. Дептерлерге көнүгүү аткарууда окуучулар борборуна конүгүүнүн, маселенин, суроонун номерин жазуусу керек.

2.9. Дептерлерде чакмакты жана сыйыкты калтырып жазуунун тартиби төмөндөгүдөй:

- математика (алгебра, геометрия) боюнча–эң үстүңкү чакмактан баштап жазылат, ар түрдүү тапшырмалар ортосунда 2 чакмак, үй тапшырма менен класстык иштин ортосунда–4 чакмак, дата менен иштин аталышынын ортосунда – 1 чакмак калтырылат;

- туюнта, төндеме, барабарсыздык ж.б. тилкелеринин ортосунда 3 чакмак оңго жылып, тортуңчұго жазылат;
- орус тили боюнча–бир иштин ичинде сыйык калтырылбайт, үй тапшырма менен класстық иштин ортосунда–2 сыйык калтырылат;
- Математикалық туюнталарды жазууда бардық символдор (белгилер, цифралар) каллиграфия эрежелерин еске алып жазылат, т.а. графиканы жана жазылып жаткан символдун санына тиешелүү чакмакты сактоо менен. Өзгөчө коп орундуу сандар менен иштөөдо (кошуу, кемитүү, кобойтүү, болүү) сактоо талап кылышат;
- Ар бир жаңы иштин тексти деңгердин дата жана иштин атальшы жазылган бетинде «кызыл сыйыктан» баштап жазылат.

Кызыл сыйыкты тариздоодо оңго 2 смден кем эмес жылуу керек. Кызыл сыйыкты тариздоо биринчи класста (III чейрек) текстти тариздеп баштагаңдан тарта сакталышы керек.

2.10. Кыргыз тили жана математика боюнча жыйынтыктоочу текшерүү иштер атайдын ага ариалган деңтерлерде аткарылат, ошондуктан «текшерүү иш» сөзү жазылбайт: кыргыз тили боюнча деңтерлерде иштин түрү гана (мисалы: жат жазуу) жазылат. Бул жалпы деңтерлерде аткарылган кыска убакыттуу иштерди белгилоого да тиешелүү. Ишти аткарууцун варианты кийинки жумушчу салтын борборууда жазылат.

3. Жылыша аткарылган текшерүү иштеринин санынын клас боюнча берилүүши

3.1. Класстык айырмачылығына жаразша бир жыл ичинде окуучулар тарабынан текшерүү иштердин томонкүдөй максималдуу саны аткарылат:

3-таблица

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кыргыз тили	4	12	11	11	8	8	6	3	3	3	3
Жат жазуу											
Баяндама			1	2	2	2	2	2	2	1	1
Дил баян					2	2	2	3	1	1	1
Адабият					4	3	2	2	2	2	1
Класстык дил баян											
Математика	4	12	12	14	16	14					
Алгебра							11	10	9	9	9
Геометрия							5	7	5	5	5
Физика							4	4	4	6	5
Химия								4	4	5	6
Чет тили					4	4	4	4	4	4	4

3.2. Бир класска, же бир окуучуга бир күнде эки текшерүү иш жаздырууга болбойт.

4. Окуучулардын жазуу иштерин текшерүүнү тартиби

4.1. Окуучулардын жазуу иштерин текшерүү томонкүдөй тартигын болуусу зарыл:

4-таблица

Предметтер/ Класстар	1-5	6	7	8-9	10-11
Математика (алгебра, геометрия), орус тили	Ар бир сабактан кийин	1-жарым жылдыкта ар бир сабактан кийин, ал эми 2-жарым жылдыкта бардык үй тапшырмалар текшерилет	Жумасына 2 жолу	Жумасына 1 жолу	Жумасына 1 жолу
Чет тили	Ар бир сабактан кийин	Жумасына 2 жолу	Маанилүү класстык иштер жана үй тапшырмалар, бирок жумасына 1 ден кем эмес	2 жумада 1 жолу	Создүктү- айына 1 жолу, дептерди - чейрек ичинде 1-2 жолу
Калган предметтер	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу

4.2. 1-7-класстарда орус тили жана математика боюнча текшерилип жаткан иштерде бардык кетирилген каталар томонкү эрежеге таянып текшерилет:

- орфографиялык ката, цифра, математикалык белги чийилип, үстүнү керектүү тамга, цифра, же белги жазылат;
- керексиз тыныш белги чийилип, керектүүсү кызыл түстөгү калем менен жазылат;
- 5-11-класстарда кыргыз тили боюнча дептерлердин текшерүүдө мугалим катаны кандайдыр бир белги менен (каталарды жана классификацияларды эсептөөдо ыңгайлуулук үчүн) белгилеп алат, баяндама жана дил баяндарды текшерүүдө, орфографиялык жана тыныш белгилердин катасынаң сырткары фактылык, логикалык жана кептик каталар белгиленет;

4.3. 8-11-класстарда дептерлердин текшерүүдө мугалим кетирилген катанын санын эсептеп, четки чийинге жазып коюусу максатка ылайык;

Жат жазуу, баяндама, дил баяндарды текшерүүдөн кийин орфографиялык жана тыныш белгилердин катасынын саны кыйышык сзык менен белгиленет.

4.4. Текшерүү иштери (жат жазуулар) текшерилип, окуучуларга кийинки сабакка кайтарылып берилет; дил баяндар—5-7-класстарда бир сабактан кийин, 8-11-класстарда—10 күндои кийин, баяндамалар—8-11-класстарда 7 күндөн кийин кайтарылат.

Дентерлерди текшерүү жонундогү жоболор

1. Бул Жобо КРнын «Билим жонундогү» мыйзамынын, гимназиянын Уставынын негизинде иштөлип чыккан.
2. Бул Жобо дентерлерди текшерүүнү уюштурууну тартибini аныктайт жана окуучулардын оозеки жана жазуу созуно болгон талантардын бирдиктүүлүгүн камтыйт.
3. Берилген Жобо педагогикалык кеңеш тарабынаң каралып чыгып, мектептин мұдурү тарабынаң бекитилемет.

Дентерлерди текшерүү тартиби

Кыргыз тили жана адабияты

Мугалим окуучулардын жумушчу дентерлерин текшерүүдө томонкү тартинтерди сактайт:
5-клас-бардык иштер;

6-8-клас-бардык окуучуларда жумасына бир жолу, алсыз окуучулардықы-ар бир сабактан кийин;

9-клас-бардык окуучулардықы эки жумада бир жолу.

Адабият боюнча:

- бардык класстарда ар кандай, бирок ар бир окуучунун дентери чейректе эки жолудан кем эмес текшерилет;
- текшерүү иштердин бардык түрлөрү бардык окуучуларда текшерилет;

Мугалим текшерүү иштерди текшерүүдө томонкү мөннөттү сактайт:

- 5-9-класстардын текшерүү иштери кийинки сабакка текшерилип берилет;
- 5-9-класстардын баяндамалары-иши аткарылғандан кийин бир жумадан кеч эмес убакытта.

Орус (англис) тили:

Мугалим жумушчу дентерлерди текшерүүдө төмөнкү мөннөттү сактайт:

5-8-класстар-бардык иштер;

калгандарыныкы-маанилүү иштер гана.

Создүктөр:

4-8-клас-эки жумада бир жолу;

9-кл. – төрт жумада бир жолу.

Окуу-тарбия иштери боюнча директордуң орун басарынын корсөтмөсү менен текшерүү иштерди текшерүү графиги толтурулат.

Текшерүү иштердии бардык түрлөрү окуучулардын бардыгында текшерилет.

Текшерүү иштерди текшерүүдө мугалим томонкү мөннөттү сактайт: бардык класстардын окуучуларынын текшерүү иштери кийинки сабакка текшерилип берилет.

Текшерүү иштер текшерилгендөн кийин каталар үстүндө иштоо аткарылат.

куучулардын текшерүү иш дептерлери бир жыл бою сакталат.

Окуучулардын оозеки жана жазуу сөзүнө болгон талантардын бирдиктүүлүгүн ишке аныруу боюнча иштер

Окуучулардын кеп маданиятын остүрүүнү бардык педагогикалык коллективдин максатка багытталган жана квалификациялык аракеттеринин негизинде ийгиликтүү ишке анырууга болот.

Бул максатта томонкулөр сунушталат:

1. Ар бир мугалимге сабакка даярданууда материалды баңдоонун жүрүшүн, бардык формулировкалардын тууралыгын жана тактыгын ойлонуштуруу; бардык жазууларды (класстык тактага, мектептик журналга, күндөлүктөр жана окуучулардын дептерлерине ж.б.) түшүнүктүү кылыш жазуу;

Өзүнүн кебинде сүйлемдорду жана кайрылууларды туура эмес түзүү катасын кетирбоо. Мугалимдин үлгүлүү кеби – окуучулардын кеп маданиятын остүрүү боюнча бардык иштин негизи.

1. Баштапкы класстын мугалимдерине орус тилинин байлыгы тууралуу элестеөнүн ар дайым калыптандырып туроо, коркөм сүйлоо нормаларын окутууну үзгүлтүксүз откоруү; жазуу иштерине: математика боюнча эсептерди чыгаруу, курчап турган чйрого, жаратыльшика байкоо жүргүзүү жазууларына коңул буруу. Ишти пландоо учурунда байланыштыруучу кепти остүрүү, окуу техникасын жана бардык сабактарда туура жана коркөм окууну оркундоттүү алдын алуу. Башталгыч класстарда музыка, сүрөт, дене тарбия сабактарын берген предметтик мугалимдер балдардын кеп маданиятын остүрүүгө болгон талантарды күчтөтүү;
2. Предметтик мугалимдерге окуучулардын анализдоо, салынтыруу, жооп берүүдо зарыл далилдерди келтирүү, жыйынтык чыгаруу, жалпылоо жондомдорун калыптандырууга коңул болуү;

Мугалимдин сөзүн жана окуу текстин окуучулар толук кандуу кабылдоосуна багытталган атайын ишти сабактарда жүргүзүп туроо. Себеби алар окуу маалыматынын негизги булагы гана эмес, туура таризделген көнтүн үлгүсү да болуп саналат.

Бул иштин жүрүшүндө теманы, мугалимдин билдириүүсүнүн негизги оюн формулировкалоо, план түзүү, план боюнча айтып берүү ж.б. сыйктуу тапшырмаларды сунуштоо максатка ылайык.

Оозеки кеп маданиятын калыптандыруунун бир жолу, эмоционалдык жана логикалык ойлонуу каражаты катары үн чыгарып коркөм окууну кецири колдонуу;

Окуучуларды китең менен иштеого, китең менен оз алдынча иштоо жыйынтыктарын туура тариздоого, адабияттардын тизмесин түзүүгө ж.б. үйротүү;

Окуучулардын сөз куржунун байытуу, окулуп жаткан предметтин терминологиясы менен таанышшуу боюнча иштерди жүргүзүп туроо. Айтып берүү учурунда мындай сөздөрдү коркөм айттуу, тактада жана дептерде жазуу, алардын маанисин туура түшүнгөндүгүн дайыма текшерип туроо жана сүйлоодо туура колдонуу;

Берилген окуу предметине тиешелүү болуп, жазууда жана айтуда кийиндиң жараткан сөздөр үчүн таблицаларды колдонуу. Мындай таблицалардын мазмунун зарылдыкка жараша жаңыртып туроо;

Дептерди тыкан жүргүзүүлөрүнө, андагы жазуулардын туура таризделишине коз салуу. Орфографиялык жана пунктуациялык каталарды коз жаздымда калтырбоо.

1. Мектептин бардык кызметкерлери:

окуучулардын оозеки кеп маданиятын остүрүүгө аракеттегенет; каталарды тилдин нормасына ылайык ондойт; жаргондук, адесиз, ошондой эле диалекттик сөздөрдү сабакта да, сабактан сырткары да колдонуу менен күрошот.

Окуучулардын кеп маданиятын оркундоттүү үчүн класстай тышкаркы иштердин бардык түрлорун (олимпиадалар, конкурстар, ийримдер, кызыгууларга жаравшыларга сабактар, тандоо боюнча курстар, диспуттар, ж.б.) кенири колдонуулары керек. Мектеп документтерин сабагаттуу жүргүзүү зарыл.

1. Мектептин администрациясы:

Мектепте бирдиктүү кеп режимин ишке ашыруу боюнча ишти багыттоо, алып баруу жана контролдоосу; педагогикалык кеңештин ишине, мектеп ичиндеги текшерүү системасына окуучулардын оозеки жана жазма кебине болгон бирдиктүү талаптар тууралуу суроолорду кошуусу максатка ылайык; башталгыч класстин мугалимдери, предметтик мугалимдердин тажрыйба алмашуусун уюштуруу; окуучулардын кеп маданиятын остүрүү маселелерине ариалган методикалык бирикмелердин биргелешин жолугушууларын откөрүүсү керек. Жалпы мектептик иш-чараларды жана класс жетекчинин ишине пландоодо окуучулардын кебине болгон бирдиктүү талаптарды аткаруу боюнча атамалар менен аңгемелешүүнү эске алуу зарыл.

Кеп маданиятын жана окутуунун жалпы маданиятын остүрүү боюнча иштин ийгилиги мектептин педагогикалык жамаатынын уюшуп иштоосунан көз каранды.

Окуучулардын дептерлерине жүргүзүү жана текшерүү жонундо жобо

Жалпы жоболор:

Бул жобо предметтик мугалимдердин кызматтык инструкцияларына таянат.

Дептер – окуучунун билим алуусундагы негизги атрибут. Окуу планынын ар бир предмети боюнча окуучунун дептери болот.

1. Окуучулардын дептерлерди жүргүзүү тартиби

Окуучулардын дептерлеридеги бардык жазуулар томонку талаптарды сактоо менен жүргүзүлүшү керек:

1. Тыкан, түшүнүктүү кол жазма менен жазуу.
2. Дептердин кабыгындагы жазууну бир текстүү аткаруу керек: дептер эмие үчүн ариалгандыгын (орус тили боюнча иштер үчүн, кепти остүрүү боюнча иштер үчүн, физика боюнча лабораториялык иштер үчүн ж.б.у.с.), классын, мектептин номерин жана атальышын, мектептин жайгашкан ордун, окуучунун аты-жонун корсогтуү керек.
3. Сырткы тарабынаи четаянтар сакталат.
4. Ишти аткаруу датасы чет аяитта цифра түрүнде корсогтулат (мисалы, 10.09.81). Орус тили жана чет тили боюнча дептерлерде күн жана ай сөз менен атооч жондөмосундо жазылат (Мисалы: *Десятое сентября*).
5. Өзүнчө сапка сабактын темасы, ошондой эле жазуу иштеринин (баяндама, дил баян, практикалык ж.б. иштердин) темасы жазылат.

1.6. Көнүгүүнү жана маселени номер менен белгилөө керек (орус тилинен 4-кон., математикадан – сан менен) же аткарылуучу иштии түрүн корсогтуү керек (план, конспект,

уроолорго жооп ж.б.), тапшырма кайда аткарыла турғандығы жөнүндө билдириүү зарыл (класстан же үйдөн).

1.7. Кызыл сыйыкты сактоо керек.

1.8. Ар бир жаңы иштин текстин кызыл сыйыктан баштоо керек. Дата менен башжазууну, башжазуу менен иштин түрүнүн атальшынын, ошондой эле орус тили үчүн жазылған дентердеги башжазуу менен тексттин ортосунда сантар калтырылбашы керек.

Жазма ишинин аягында, орус тил дентерлеринде 2 сыйык, математика дентерлеринде 4 чакмак калтыруу керек.

1.9. Чийүүлөрдү, сүрөттөрдү, шарттуу белгилерди калем же калем сап менен, айрым учурда сыйыгыч же циркуль менен ото так сыйзуу керек.

1.10. Каталарды томондогүүдөй кылып оңдош керек: туура эмес жазылған тамганы же тыныш белгини кыйышк сыйык менен; сөз, сөздүн болугү, сүйлом болсо – ичке горизонталдык сыйык менен чийүү керек, сыйылған тамга, сөз, сүйломдун үстүнү туурасын жазуу зарыл, катаны кашаага албаши керек.

1. Мугалим тарабынаи жазуу иштерин текшерүүнүн тартиби

2.1. Класстык иштер жана үй тапшырмалар аткарылып жүргөн дентерлерди (орус тили жана математика боюнча) томондөгүүдөй текшерүү сунушталат:

8-9-класстарда мугалимдин кароосуна ылайык, бирок жумасына экиден кем эмес;

10-11-класстарда – начар окуган окуучулардыкын ар бир сабак сайын, калгандарыныкын тандоо менен текшерсе болот, бирок бир айда мугалим, ар бир окуучунун дентерини экиден жолу текшерип чыккандай болуш керек.

чет тилдер боюнча 7-11-класстарда – начар окуган окуучулардыкын ар бир сабак сайын, калгандарыныкын тандоо менен текшерсе болот, бирок мындай эсептөө менен мугалим 2 жумада 6-8-класстын окуучуларынын бардыгынын дентерлерин текшерип жетишүүсү керек (чейректе 4 жолу), 9-11-класстардын дентерлери, создуктору айнала бир жолу текшерилиши керек.

Адабият боюнча 5-9-класстарда – айнала экиден кем эмес; 10-11-класстарда – айнала бирден кем эмес.

Тарых, адам жана коом, география, биология, физика, химия, эмгек, информатика, денис тарбия жана ТТКН боюнча – тандоо түрүндө болот, бирок бардык предметтер боюнча дентерлер бир окуу чейрегинде 4 жолудан кем эмес текшерилүүсү шарт.

2.2. Орус тили жана адабияты боюнча дил баян, баяндамалар, ошондой эле предметтер боюнча алынган контролдук иштердин бардык түрү – бардык окуучуларда текшерилет.

2.3. Мугалим тарабынаи контролдук иштерди (контролдук диктанттар жана иштер) текшерүү томонку мөөнөттөрдө аткарылат:

башталгыч класстардагы дилбаян жана баяндамалар 2 күндүн ичинде, 5-9-класстарга – 3 күндүн ичинде, 10-11-класстардын дил баяндары 5 күндүн ичинде текшерилип, кайра окуучуларга кайтарылып бериллиши керек.

Математика боюнча 10-11-класстардагы, физика, химия, чет тили боюнча 5-11-класстардагы контролдук иштер, кийинки сабакка чейин текшерилет.

4. Текшерилин жаткан иштерде мугалим каталарды табат жана аларды ондойт.

1-4-класстардагы окуучулардын орус тили жана адабияты боюнча дентерлерин жана контролдук иштерин текшерүүдо мугалим орфографиялык каталарды, сандарды, математикалык белгини чийин, анын үстүнө тиешелүү туура тамгани же туура математикалык амалды корсөтүп көйт. Пунктуациялык каталар учуроода керексизи чийин салынып, же тиешелүү белгини ондоң жазып көйт. Мугалим кызыл сыйыктын оң жагына кетирилген катанын түрүн шарттуу белги менен корсөтүшү керек (I – орфографиялык ката, V – пунктуациялык ката);

5-11-класстарда дилбаян жана баяндамаларды текшерүүдо – орфографиялык жана пунктуациялык гана каталар эмес, фактылык, логикалык, көнтүк жана грамматикалык каталар дагы белгиленет. Мугалим кызыл сыйыктын оң жагына кетирилген катанын түрүн шарттуу белги менен корсөтүп көйт (Ф – фактылык ката, Л – логикалык ката, К – көнтүк ката, Г – грамматикалык ката);

Орус тили жана математика боюнча 5-11-класстардагы окуучулардын дентерлерин жана контролдук иштерин текшерүүдо мугалим кетирилген каталарды тек гана сыйын, кызыл сыйык талаасына аларды жазып көйт. Окуучу катаны озу ондошу керек;

чет тилдери боюнча 2-11-класстарда окуучу тарабынан кетирилген катаны мугалим озу ондойт:

каталарды чийүү жана ондоо мугалим тарабынан кызыл калемсан менен гана ондолот;

Жат жазуу, баяндама же дил баяндарды текшерген соң, мугалим каталарды санаа, түрлору боюнча жазып көйт, жат жазууда кашаанын ичине орфографиялык жана пунктуациялык каталардын саны корсөтүлөт. Дил баян жана баяндамада мындан тышкары, фактылык, логикалык, көнтүк жана грамматикалык каталар корсөтүлөт;

Корсөтүлгөн тартып боюнча каталар санаалгандан кийин ишке баа коюлат.

2.5. Бардык контролдук иштер мугалим тарабынан бааланып, ал баалар класстык журналга түшүрүлөт.

Оз алдынча окуп үйрөнүү жазуу иштери дагы бааланат. Бул баалар журналга мугалимдин кароосу менен түшүрүлөт.

Орус тили жана математика боюнча класстык иштер жана үй тапшырмалар III класстын I жарым жылдыгынан тарта бааланат; мугалимдин көз карашы боюнча кобуроок маанилүү деп санаалган ишке коюлган баа журналга коюлат. III-XI класстарда бардык иштер текшерилет, бирок журналга бааларды мугалим оз каалоосуна жараша көйт.

II-V класстарда чет тилдер боюнча бардык иштер бааланат, журналга кобуроок маанилүү санаалгандары үчүн гана баалар коюлат. VI-XI класстарда бардык иштер текшерилет, кобуроок маанилүүлөрү үчүн баалар журналга коюлат.

Калган предметтер боюнча бардык иштер мугалимдин каалоосу боюнча бааланып, журналга баалар коюлат.

Жазуу иштерин текшерүүдо мугалим окуучулардын билимдерин, билгичтиктөрүн жана жондомдуулукторун баалоонун ылайык нормаларына таянат.

2.6. Жазуу иштерин текшерүүдөн кийин окуучуларга ката үстүндио иштоо үчүн же окинон каталарды кайталоонун алдын алган конүгүүлөрдү откаруу үчүн тапшырмалар берилет.

Ката үстүндио иштоо, эреже катары, тиешелүү жазуу иштери откарылган дентерлерде эле жүргүзүлөт.

III. Окуучу дентерлеринин саны жана атальшы

Предмет	Дентерлердин саны		
	1-4-кл.	5-9-кл.	10-11-кл.
Орус тили	эки иш дентери, дил баяндар жана жат жазуулар үчүн бир дентер	эки иш дентери, текшерүү иштери үчүн бир дентер, чыгармачыл иштер үчүн бир дентер	бир иш дентери, текшерүү иштери үчүн бир дентер
Адабият		бир дентер	бир иш дентери, чыгармачыл иштер үчүн бир дентер
Математика	эки иш дентери, текшерүү иштер үчүн бир дентер	эки иш дентери, текшерүү иштер үчүн бир дентер	
Алгебра		эки иш дентери, текшерүү иштер үчүн бир дентер	бир иш дентери, текшерүү иштер үчүн бир дентер
Геометрия		Бир иш дентери	Бир иш дентери
Чет тили	Бир дентер жана сөздүк	Бир дентер жана сөздүк	Бир дентер жана сөздүк
Физика, химия		Бир иш дентери, текшерүү иштер үчүн бир дентер, лабораториялык иштер үчүн бир дентер	Бир иш дентери, текшерүү иштер жана лабораториялык иштер үчүн бир дентер
Биология, география, жаратылышты үйрөнүү, тарых, технология, ТТКН, дene тарбия, информатика	Бир иш дентери	Бир иш дентери	Бир иш дентери

Окуучулардын дентерлеринин жүргүзүү боюнча жоболор

Берилген жобо мектептеги бирдиктүү орфографиялык тартишти жонго салууну башкаруу жана сактоо максатында иштелип чыккан жана окуу жайда такай катышын окуган жана окутуунун жеке формасында окуган 1-11-класстын окуучулары арасында жайылтылат.

Дептерлерди жүргүзүүгө көнгөн талантар:

1. Жалины жоболор

1. Дептерлердеги бардык жазуулар тыкан, түшүнүктүү кол жазма менен таризделет.
2. Сырткы тарабынан четаянтар сакталат (4 чакмак калем менен сзып белгиленет).
3. Конүгүүнүн номери белгиленет; иш кайсыл жерде аткарылып жаткандыгы корсotулат (класстык иш же үй тапшырма).
4. Кызыл сзыык сакталат.
5. 1-11-класстын окуучулары мектеп үлгүсүндөгү шариктүү калем сап менен жазышат. Көк түстөгү гана калем сап колдонулат.
6. Мугалим дептерлерди кызыл калем сап менен текшерет.
7. Каталарды текшерүү томонкүдөй ишке ашат: катта жазылган тамга, соз, соз айкашы же сүйлом калем сап менен кыйышык сзыык түрүндо чийилет; туура эмес жазууну кашаага алып коюуга болбойт.
8. 1-11-класстын окуучулары үчүн ар бир жаңы иштин тексти дептердин күн жана иштин атальшы жазылган бетинде кызыл сзыыктан башталат.
9. Бир жазуу ишинин текстинин жыйынтыктоочу сабы менен кийинки иштин атальшы ортосунда орус тили боюнча дептерлерде эки сзыык, ал эми математика жана башка предметтер боюнча дептерлерде – 4 чакмак калтырылат (бир ишти экинчиинен болуу жана баа коюу үчүн).
10. Окуучулардын дептерлери сөзсүз түрдө сыртталган болуусу керек.
11. Орус тили боюнча (сзыык түрүндо) жана математика боюнча (чакмак) дептерлер 18 беттен калың болбошу керек.
12. «Мүнөздүү белгилер» менен колдонууга тынуу салынат.
13. 4-класстан тарта математика, физика, химия, география, биология, тарых боюнча дептерлерде дата араб тамгалары менен жазылат.

Мисалы: 21.12.03 («ж» тамгасы жазылбайт).

Окуучулардын дептерлеринин саны жана дайындалышы

№	Окуу предмети	Класс	Дептерлердин саны			
			күнделүк	текшерүү	практикалык (лабораториялык)	Чыгармачыл
1.	Орус тили	1	куни кат нускасы - жазууга	-	-	-

			Үйрөнүү мезгили			
		1-4	2	1	-	1
		5-9	2	1	-	1
		10-11	1	1	-	-
2.	Адабият	5-7	1	-	-	-
		8-11	1	-	-	1
3.	Математика	1	куш кат пускасы - жазууга үйрөнүү мезгили	-	-	-
		1-4	2	1	-	-
		5-6	2	1	-	-
4.	Алгебра	7-11	2	1	-	-
5.	Геометрия	7-11	2	1	-	-
6.	Сурөт	1-8	Альбом	-	-	-
7.	Химия	8-11	1	1	1	-
8.	Физика	7-11	1	1	1	-
9.	География	6-11	1	-	1	-
10.	Биология	6-11	1	1	1	-
11.	Англис тили	2-4	1	-	-	1-сөздүк
		5-11	1	1	-	1-сөздүк

1. Окуучулардың дептерлеринин сыртындагы жазууларды тариздоо

Дептердин кабыгындагы жазуу бир текстүү аткарылат: дептер эмне үчүн арналгандыгы (орус тили, математика бойонча иштер үчүн), классы, мектептин номери жана аталышы, окуучунун фамилиясы жана аты көрсөтүлөт. Дептерлердеги жазуулар томонкүдөй улгудо аткарылат:

ТЕТРАДЬ
для творческих работ
по русскому языку
ученика(цы) 2а класса
средней школы К.Маликова

5-11-класстардагы английс тили боюнча иш деңтерлер томонкүдөй таризделет:

English 5a form

Sedova Elena

5-11-класстардагы английс тили боюнча создук томонкүдөй үлгүдо таризделет:

Dictionary

English 5a form

Sedova Elena

Англис тили боюнча контролдук жана текшерүү иштери боюнча деңтерлердеги жазуунун үлгүсү:

For tests

English 5a form

Sedova Elena

Биринчи класстын окуучуларынын деңтерлери мугалим тарабынан жазылат, ал эми 2-11-класстын окуучулары деңтерлеринин сыртын өздөрү жазышат.

1. Орус тили боюнча жазуу иштерин тариздоо

- 1-11-класстарда ар бир класстык (үй тапшырма) иштен кийин эки сап откорүү керек (үчүнчүсүнө жазабыз).
- Кызыл сыйыкты тариздоо үчүн оцго 1,5 см (1-2 манжа) откорулат. Кызыл сыйыкты тариздоо 1-класста текст тариздең баштагандан тарта ишке ашырылып келет.
- Иштин жүрүшүндө бир сап дагы калтырылбайт. Орус тили боюнча жазуу иштерин тариздеңде жаңы барактың эң жогорку сабынан тарта, барактың эң акыркы сабына чейин жазуу керектигин эске алуу керек.
- Оц тарабынан саптын аягына чейин жазуу зарыл, ошол эле учурда 1-класстан тарта традициялык методикалык ык-амалдарды колдонуп, создерду нормативдик ташымалоого үйротүү керек.
- Орус тили боюнча ишти жазуунун датасы иш сабынын борборунда аткарылат. Биринчи класста сабаттуулукка үйрөнүү мезгилиинде дата мугалим тарабынан жазылат же окуучулар сап түрүндө жана айдын башкы тамгасын жазышат.
- Сабаттуулукка окутуу мезгилииниң бүтүшү менен жана 3-класстын соңуна чейин күн жана айдын толук атальышы жазылат.

Мисалы: *1 декабря*

- 3-класстын II жарым жылдыгынан орус тили боюнча деңтерлерде күн жазуу түрүндө жазылат:

Мисалы: *Первое декабря*

- Иштин атальышы кийинки иш сабынын борборуна жазылат (ортодо сап калтырылбайт) жана сүйлом сыйктуу таризделет:

Мисалы:

Классная работа.

Диктант.

Сочинение.

Изложение.

Работа над ошибками.

1. Үй тапшырмасын аткарууда калтырылган эки саптан кийин төмөнкүдөй жазылат:

Домашняя работа (дата жазылбайт)

1. Окуу китеби боюнча дептерлерде аткарылып жаткан бардык конүгүүлөрдүн номерлерин сөзсүз түрдө корсөтүү керек.

Мисалы: Упражнение 56

1. Бардык астын сыйзууларды, шарттуу белгилерди, чиймелерди, таблицаларды учттуу учталган калем менен сыйгычтын жардамы менен аткаруу керек. Иштин кээ бир түрлөрүндө сыйгычты колдонбоого уруксат берилет, бирок калем менен иштоо тажрыйбасы калыптангандан коз каранды. Орфограммаларды белгилоону калем менен же жашыл түстөгү калем сап менен аткаруу керек.
2. Создор тилкеге кичине тамгалар менен жазылат, үтүр коюлбайт.
3. Создор сапка төмөнкүдөй жазылат: Биринчиси баш тамга, калгандары саптамга менен, үтүр коюлат. Соз айкаштары кичине тамга менен жазылат. Жөндөмөлөрдүн аталашы чоң тамга менен белгиленет (И.п.).
4. Этиштерди жактоо рим цифрасы менен белгиленет (I).
5. Ат атоочтуу роду кичине тамга менен белгиленет (м.р.).
6. Катаны ондоо төмөнкүдөй жүргүзүлөт: туура эмес жазылган тамга же тыныш белги калем сап менен кыйышкы сыйык, создүн болутүү, сүйлөм ичке горизонталдык сыйык түрүндө чийилет; (туура эмес жазууну кашаага алыш коюуга болбайт).
7. Биринчи класста жазууга үйрөнүү учун жана экинчи класста эки сыйыкка сыйылган дептер колдонулат. Үчүнчү класстан баштап 11-класска чейин окуучулар орус тили боюнча бир сыйыкка сыйылган дептер колдонушат.
8. Тамгаларды туура кошуу тажрыйбасын калыптандыруу иштери баштапкы мектепте окуган 4 жыл бою жүргүзүлүшү керек.
9. Таза жазуу боюнча конүгүүлөрдү окуучулар иш дептерлеринде аткарышат. Тамгалардын үлгүлөрүн I-класста мугалим жазып берет, 2-4-класстарда ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүгүн эске алыш таандоо түрүндө жазылат. Мугалим окуучуларга ондол-түзөнү талап кылган тамга, муюндарды жазып берет. Иштин көлемү – I-класстын экинчи жарым жылдыгында эки сап, 2-класста – 2-3 сап, 3-4-класстарда – 3-4 сап.
10. Мугалим окуучулар жазган тамгаларды текшерип жаткан учурда туура эмес жазылган тамганы ондошу жана аларды жазуунуп үлгүсүн четаянта корсөтүшү керек (туура эмес кошууларды чийет, ондойт жана берилген кошуулардын үлгүсүн четаянта жазып көрсөтөт жана жаңы жазууга кийинки сапка жазып берет). Ошондой эле мугалим туура эмес жазууларды класстык иштерде жана үй тапшырмаларда ондошу керек.

11. Орус тили боюнча дентерлерде сөзүз түрдө ката үстүндө иштоо жүргүзүлүп турушу керек.

1. Математика, физика, химия, география боюнча жазуу иштерин тарыздоо

1. Класстык иш жана үй тапшырма ортосунда 4 чакмак калтырылышы керек (5-чакмакка кийинки иш жазылып башталат).
2. Иштин түрлөрү ортосунда 2 чакмак калтырылат (3-чакмакка жазылат).
3. Туюнталардын, тендерлердин, барабардыктардын жана барабарсыздыктардын ж.б. катарлары ортосунда 3 чакмак онго жылып жазуу керек, тортунчугө жазылат.
4. Дептерде иштелип жаткан тапшырмалардын жана эсептердин номерлери сантын ортосуна жазылат.
5. 2-3-класстагы математика боюнча дентерлерде ишти аткаруу убактысы сантын ортосуна жазылат: күн араб цифрасы менен, ай жазуу түрүндө жазылат.

Мисалы: *1-декабрь*

Бир чакмак калтырып – иштин түрү жазылат.

Мисалы: *Класстык иш.*

1. 4-11-класстарда математика боюнча дентерлерде дата цифра түрүндө жазылат.

Мисалы: *23.12.03.* («ж» тамгасы жазылбайт).

1. «Тапшырма» созу 2-4-класстарда жазылбайт. Тапшырманын номери 2-11-класстарда ортого жазылат.

Мисалы: *№15.*

1. 2-11-класстарда үй тапшырманы аткарууда дентерлерде мындай жазылат: *Үй тапшырма.*
2. 2-11-класстардагы текшерүү иштери боюнча дентерлерде дата четинде жазылат жана ушул эле сапта томонкулор жазылат:

Текшерүү иш №3. 15.10.11.

Iвариант

1. Каталар төмөнкү тартынте ондолот: ката жазылган цифра, сан же белги калем сан менен кыйышык сыйык түрүндө чийилет; ката жазууну кашаага алыш коюуга болбайт.
2. Сызып коюуларды, шарттуу белгилерди, графиктерди, чиймелерди, таблицаларды калем менен тыкан аткаруу керек, зарылдыгына жараша сыйгыч менен циркуль колдонулат.
3. Физика, химия, география, биология боюнча практикалык жана текшерүү иштер учун дентерлерде иштин номери көрсөтүлөт.

Мисалы:

Текшерүү иш №1

Практикалык иш №1

1.Болок предметтер боюнча жазуу иштерин тариздоо

1. Болок предметтер боюнча жазуу иштери окуучулар тарабынан дептерлерди жүргүзүүнүн жалпы жоболоруна ылайык жүргүзүлөт. Бирок, английс тили боюнча жазуу иштерин тариздеөнүн өз озгөчөлүктөрү бар.
2. Англис тили боюнча дептерлердеги жазуулар 5-11-класстарда чакмакка жүргүзүлөт.
3. Сөздүк жалпы дептерге теманы корсotтүү менен жүргүзүлөт.
4. Контролдук жана текшерүү иштери үчүн дептерлерде сөзсүз каталар үстүндө иштоо жүргүзүлөт.

Mistakus work

1. Текстти которуудагы ката чийилет, ал эми дептердин четине «с» деп белгиленет (сүйлоо катасы).
2. Орусча тексттеги ката томонкү тартилте ондолот: ката жазылган тамга же тыныш белги калем сап менен кыйышык сзызык, создун болугү, сүйлөм горизонталдык сзызык түрүндө чийилет; чийилгендин ордуна туура тамга, соз, сүйлөм жазылат; ката жазууну кашаага алыш коюуга болбайт.

2.Мугалимдин жазуу иштерин текшерүү тартиби

Окуучулардын класстык иштерди жана үй тапшырмаларды аткарған дептерлерин текшерилет:

- орус тили боюнча: 1-5-класстарда жана 6-класстын I жарым жылдыгында – күн сайын;
- 6-класстын II жарым жылдыгынан баштап жана 7-класстарда – жумасына 2 жолу;
- 8-класстарда – жумасына 1 жолу;
- 9-11-класстарда – зарыл болгон учурларда.

- математика боюнча: 1-5-класстарда жана 6-класстын I жарым жылдыгында – күн сайын;
- 6-класстын II жарым жылдыгынан баштап жана 7-9-класстарда – тандоо менен, бирок эки жумада бир жолудан кем эмес;
- 10-11-класстарда – зарыл болгон учурларда.

- физика боюнча – текшерүүнүн жалпы саны – эки жумада бир жолу.

Иш дептерлеринде аткарылган текшерүү иштери сөзсүз текшерилип туруга тийин.

Окуудан бир аз артта калып жаткан, жеке окутуудагы окуучулардын дептерлерин үзгүлтүксүз текшерилип турат.

Текшерүү иштерди мугалимдин текшерүүсү томонкү мөөнөттордо ишке ашат:

- 2-11-класстардагы текшерүү диктанттар текшерилип, окуучуларга кийинки сабакта кайтарылып берилет;
- 2-4-класстардагы жат жазуу жана дил баяндар текшерилип, окуучуларга эки күндөн кем эмес убакытта кайтарылат; 5-8-класстарда текшерүүгө бир жума; 9-11-класстарда – 10 күн берилет.
- 2-6-класстардагы математика боюнча текшерүү иштер текшерилип, окуучулардын баалары кийинки сабакта коюлат; 7-11-класстарда – бир жуманын ичинде текшерилет.

Физика, химия, биология, география боюнча текшерүү, практикалык (лабораториялык) иштер кийинки сабакка текшерилет, бирок бир жумадан узак эмес болушу керек.

Жеке окутуудагы 2-11-класстын окуучуларының жат жазуулары, баяндамалары жана дил баяндары, математика боюнча текшерүү иштери, физика, химия, биология, география боюнча текшерүү, практикалык (лабораториялык) иштери текшерилип, баалары кийинки сабакта коюлат.

2-11-класстарда жат жазуу, дил баян, баяндамалардан кийин ката үстүндө иштөө аткарылат (дата жазылбайт). Сабактын темасы ортого жазылат.

Ката үстүндө иштөө

2-11-класстарда жеке окутуудагы окуучулар менен жат жазуу, дил баян, баяндамалардан кийин ката үстүндө иштөө зарыл болгон учурларда гана аткарылат.

2-11-класстарда орус тили боюнча текшерүү иштерин текшерүүдө каталар классификацияланып, четке чыгарылат: I - орфографиялык ката

V – пунктуациялык ката

2-4-класстарда математика жана орус тили боюнча деңтерлерде каталар үстүндө иштөө зарыл. Окуучулардын иштерин текшерүүнүн жүрүшүндө туура эмес жоопту жана катаны чийин салуу сунушталат, бул жерди белгилеп коюп, окуучулардын оздоруню класста же үйдо туура жоопту же орфограмманы жазууга мүмкүндүк берүү керек.

Орус тили боюнча деңтерлерди жана текшерүү иштерин текшерүүдө:

- 5-8-класстарда орфографиялык ката кыйышкы сыйык түрүндө чийилип, четине «I» (орфографиялык ката) белгиси коюлат;
- 9-11-класстарда мугалим туура эмес жазууну чийин коет.

Тыныш белгиден ката кетсе, мугалим туура эмес коюлган тыныш белгини чийин коет, коюлбаган болсо, белги коюлчу бош жер сзызылып коюлат. Четине «V» (пунктуациялык ката) белгиси коюлат.

Дил баяндарды жана жат жазууларды текшерүүдө эки баа коюлат: мазмунуна жана грамматикасына. Мазмунуна коюлган бириичи баа – логикалык түзүлүшүн, стилин, чыныгы материалды, коркомдүгүн ичине камтыйт. Экиничи баа сабаттуулук үчүн коюлат. Аны коюу учурунда орфографиялык, пунктуациялык жана грамматикалык каталар эске алынат. Мисалы: 5/4.

5-11-класстарда текшерүү иштен кийин каталар үстүндө иштөө зарыл болгон учурларда гана жүргүзүлөт. Бул учурда деңтерлерге: *Каталар үстүндө иштөө* деп жазылат.

Бардык предметтер боюнча иштерди текшерүүнүн максатына жарааша мугалим каталарды ондол, сзып же чет аяитка чыгарып коюусуна болот.